

КОМИССИЯНЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ЖОБО (ЕБ) 2021/279 ТОКТому, анда

Европа Биримдигинин

2018/848-жобосу ишке ашырылышы үчүн деталдуу эрежелер белгиленген.

Органикалык өндүрүштө жана органикалык продукцияларды маркировкалоодо көзөмөлдөөнү жана шайкештикти камсыз кылуучу көзөмөлдөө жана башка чаралар боюнча Парламенттин жана Кеңештин

(ЕЭАга тиешелүү текст)

Европа комиссиясы,

Европа Биримдигинин иштеши жөнүндө келишимди эске алуу менен,

Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2018-жылдын 30-майындагы органикалык продукцияларды өндүрүү жана маркировкалоо боюнча (ЕБ) 2018/848 жобосун жана Кеңештин (ЕБ) № 834/2007 (1) жобосун жокко чыгарууну эске алуу менен, жана атап айтканда, Анын 28(3)(а), 29(8)(а), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5) жана 43(7) беренелери,

Ал эми:

- (1) 2018/848-жобонун (ЕБ) III бөлүмү операторлор үчүн жалпы өндүрүш эрежелерин, анын ичинде уруксат берилбеген продукциялардын жана заттардын болушуна жол бербөө боюнча сактык чараларын жана уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын болушу учурунда көрүлүүчү чараларды белгилейт. Бул жобону ишке ашыруу үчүн шайкеш келтирилген шарттарды камсыз кылуу максатында, кошумча эрежелер белгилениши керек.
- (2) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 28-беренесинде көрсөтүлгөн уруксат берилбеген продукциялардын жана заттардын болушун болтурбоо үчүн операторлор көрүшү керек болгон сактык чараларынын маанилүүлүгүн эске алуу менен, эгерде операторлор уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын болушунан улам органикалык же кайра иштетүүчү продукция катары колдонулушу же сатылышы пландаштырылган продукция 2018/848 (ЕБ) Жобосуна жооп бербейт деп шектенсе, аткарыла турган процедуралык кадамдарды жана тиешелүү документтерди белгилөө максатка ылайыктуу.
- (3) Органикалык же кайра иштетүүдөн өткөн продукцияларда уруксат берилбеген продукциялар же заттар болгон учурда, 2018/848 (ЕБ) Регламентинин 29(1)(а) беренесинде көрсөтүлгөн расмий иликтөөгө карата Биримдик боюнча шайкеш келген мамилени камсыз кылуу максатында, расмий иликтөө жүргүзүүдө аныктала турган элементтерди, расмий иликтөөнүн күтүлгөн натыйжаларын, ошондой эле минималдуу отчеттуулук милдеттенмелерин камтыган кошумча эрежелер белгилениши керек.
- (4) 2018/848-жобонун (ЕБ) IV бөлүмү органикалык жана кайра иштетүүдөн кийинки продукцияларды маркировкалоого байланыштуу конкреттүү жоболорду белгилейт. Бул Жобону ишке ашыруу үчүн бирдей шарттарды камсыз кылуу максатында, этикеткадагы белгилүү бир белгилердин орду жана көрүнүшү боюнча кошумча эрежелер белгилениши керек.
- (5) 2018/848-жобонун (ЕБ) V бөлүмү операторлорду жана операторлордун топторун сертификациялоо эрежелерин белгилейт. Бул Жобону ишке ашыруу үчүн шайкеш келтирилген шарттарды камсыз кылуу максатында, операторлордун тобун сертификациялоо үчүн кошумча эрежелер белгилениши керек.
- (6) Ички көзөмөл (ИКС) системасынын натыйжалуулугу жана жеткиликтүү операциялык чыгымдары үчүн операторлор тобунун максималдуу өлчөмүн камсыз кылуу максатка ылайыктуу. Бул чектөөнү белгилөө менен, ИКС топтун бардык мүчөлөрүнүн ички көзөмөл жана зарыл болгон окутуу аркылуу 2018/848-жобонун (ЕБ) эрежелерине шайкештигин камсыздай алат деп күтүлүүдө. Андан тышкары, компетенттүү орган же, зарыл болгон учурда, топту сертификациялаган көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы мүчөлөрдүн акылга сыярылык санын кайра текшере алат. Өлчөмдүн чектелиши мүчөлөрдүн жаңыртылган тизмесине, көзөмөлдөө органдары же көзөмөлдөө органдары менен тез жана үзгүлтүксүз маалымат алмашууга кошумча кепилдиктерди берет жана тийиштүү чараларды ишке ашырууну камсыздайт. Бирок, максималдуу өлчөмдө операторлор тобу квалификациялуу кызматкерлерге таянып, натыйжалуу ИКС түзүү үчүн жетиштүү ресурстарды түзө алышы керектигин эске алышы керек.

- (7) Шайкештиктин далилдерин камсыз кылуу жана маалымат алмашууну жана билим алмашууну камсыз кылуу максатында, ICS максаттары үчүн операторлор тобу сакташы керек болгон документтердин жана жазуулардын тизмеси түзүлүшү керек.
- (8) ICS операторлор тобун сертификациялоонун негизин түзүшү керек. Ошондуктан, ICS менеджерлери компетенттүү органга же тиешелүү болгон учурда, сертификат берген көзөмөлдөөчү органга же көзөмөлдөөчү органга эң маанилүү маселелер, мисалы, шайкеш келбегендикке шек келтирүү, мүчөлөрдү убактылуу токтотуу же чыгарып салуу жана продукцияны органикалык же кайра иштетүүдөн кийинки продукция катары рынокко чыгарууга тыюу салуу сыяктуу маселелер жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү болушу керек.
- (9) 2018/848-жобонун (ЕБ) VI бөлүмү расмий көзөмөл жана башка расмий иш-аракеттер үчүн эрежелерди белгилейт. Бул жобону ишке ашыруу үчүн шайкеш келген шарттарды камсыз кылуу максатында, кошумча эрежелер белгиленши керек.
- (10) Мүчө мамлекеттердеги учурдагы улуттук көзөмөл системаларынын үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу максатында, минималдуу эрежелер расмий көзөмөл жана үлгү алуу үчүн пайыздар белгиленши керек.
- (11) Мүчө мамлекеттерде улуттук чаралар каталогдорун колдонуудагы олуттуу айырмачылыктарды жоюу максатында, чаралар каталогу үчүн жалпы шаблон түзүлүп, шайкеш келбестиктерди классификациялоо жана тиешелүү чаралар боюнча кошумча көрсөтмөлөр берилиши керек.
- (12) Органикалык же конвертацияланган продукциялардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү шайкеш келбегендикке же аныкталган шайкеш келбегендикке шек келтирген ар кандай шектенүүлөр жөнүндө маалымат мүчө мамлекеттер менен Комиссиянын ортосунда түздөн-түз жана мүмкүн болушунча натыйжалуу бөлүшүлүшү керек, бул, биринчи кезекте, бардык тиешелүү компетенттүү органдарга расмий иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жана (ЕБ) 2018/848 Жобонун 29(1) жана (2), 41(1), (2) жана (3) беренелеринде жана 42-беренесинде талап кылынгандай зарыл чараларды көрүүгө мүмкүндүк берүү үчүн керек. Андан тышкары, Органикалык дыйканчылык боюнча маалымат системасынын функцияларын кошо алганда, ал маалыматты бөлүшүүнүн чоо-жайын жана жол-жоболорун көрсөтүү максатка ылайыктуу. Ушул контекстте, бул Жобо ошондой эле көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган тарабынан органикалык же конвертацияланган продукциялардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү кандайдыр бир шектенүү же аныкталган шайкеш келбестик болгон учурда, мындай маалымат кечиктирбестен алардын компетенттүү органдарына берилиши керектигин такташы керек. Акырында, бул Жободо көзөмөл органдары жана көзөмөл органдары тарабынан башка көзөмөл органдары жана көзөмөл органдары жана алардын компетенттүү органдары менен жок дегенде кайсы маалымат бөлүшүлүшү керектиги көрсөтүлүшү керек жана компетенттүү органдардын өз аймагында мындай маалымат алмашууну камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды көрүү жана документтештирилген жол-жоболорду белгилөө милдети белгиленши керек.
- (13) Кеңештин (ЕС) № 834/2007 (2) жана Комиссиянын (ЕС) № 889/2008 (3) жана (ЕС) № 1235/2008 (4) эрежелерине ылайык иштеген үчүнчү өлкөлөрдөгү операторлордун топторунун мүчөлөрүнүн саны ушул Жободо белгиленген максималдуу өлчөмдөн бир топ жогору болушу мүмкүн. Бул жаңы талапка жооп берген операторлордун жаңы топторун түзүү тиешелүү юридикалык жакты, ICСтин жана көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган тарабынан сертификациялоо үчүн зарыл болгон элементтерди түзүү үчүн олуттуу адаптацияларды камтышы мүмкүн. Демек, жаңы максималдуу өлчөмгө ылайык келүү үчүн зарыл болгон адаптацияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү үчүн операторлордун топторуна карата 2022-жылдын 1-январынан тартып 3 жылдан ашпаган өткөөл мезгил каралышы керек.
- (14) Улуттук чаралар каталогуна байланыштуу талап мүчө мамлекеттерде ушул убакка чейин Регламентке (ЕБ) ылайык иштелип чыккан чаралардын мурдатан бар болгон улуттук каталогдорун өзгөртүүнү билдириши мүмкүн. № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008. Демек, бардык мүчө мамлекеттерге жаңы талаптарга ылайык келүү үчүн зарыл болгон жакшыртууларды же улуттук чаралар каталогдорун алмаштырууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү максатында, 2022-жылдын 1-январынан тартып 1 жылдан ашпаган өткөөл мезгил каралышы керек.
-
- (2) 2007-жылдын 28-июнундагы органикалык продукцияларды өндүрүү жана маркировкалоо жана 2092/91-жобону (ЕЕС) жокко чыгаруу жөнүндө Кеңештин (ЕС) № 834/2007 жобосу (ОJ L 189, 20.7.2007, 1-бет).
- (3) 2008-жылдын 5-сентябрындагы № 889/2008 Комиссиянын (ЕС) Жобосу, анда органикалык өндүрүш, маркалоо жана көзөмөлдөө боюнча органикалык продукцияларды органикалык өндүрүү жана маркировкалоо боюнча № 834/2007 Кеңештин Жобосун (ЕС) ишке ашыруу боюнча деталдуу эрежелер белгиленген (ОJ L 250, 18.09.2008, 1-бет).
- (4) Үчүнчү өлкөлөрдөн органикалык продукцияларды импорттоо боюнча келишимдерге байланыштуу Кеңештин (ЕС) № 834/2007 жобосун ишке ашыруунун деталдуу эрежелерин белгилеген 2008-жылдын 8-декабрындагы Комиссиянын (ЕС) № 1235/2008 жобосу (ОJ L 334, 12.12.2008, 25-бет).

(15) Ачыктык жана юридикалык ишенимдүүлүк максатында, бул Жобо Жобо колдонулган күндөн тартып күчүнө кириши керек.
(ЕБ) 2018/848.

(16) Ушул Жободо каралган чаралар Органикалык комитеттин корутундусуна ылайык келет
Өндүрүш,

УШУЛ ЖОБОНУ КАБЫЛ АЛДЫ:

1-берене

Уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын болушунан улам шайкеш келбегендикке шектенүү пайда болгон учурда оператор аткара турган жол-жоболук кадамдар

1. Шектүүлүктүн (ЕБ) 2018/848 жобосунун 28(2)(b) беренесине ылайык негиздүү экенин текшерүү үчүн оператор төмөнкү элементтерди эске алышы керек:

(a) шайкеш келбегендикке шек келтирилген органикалык же кайра иштетүү процессиндеги продукцияга тиешелүү болгон учурда, оператор төмөнкүлөрдү аткарышы керек: текшериниз:

(i) органикалык же конвертациялоо процессиндеги продуктунун этикеткасындагы жана ага тиркелген тиркемедеги маалымат документтердин дал келиши;

(ii) жеткирүүчү тарабынан берилген сертификаттагы маалымат чындыгында сатылып алынган продукцияга тиешелүү болсо;

(b) уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын болушунун себеби оператордун көзөмөлүндө деген шектенүү пайда болгон учурда, оператор уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын болушунун мүмкүн болгон ар кандай себебин изилдеп чыгышы керек.

2. Оператор компетенттүү органга же тиешелүү болгон учурда, (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 28(2)(d) беренесине ылайык көзөмөлдөөчү органга же көзөмөлдөөчү органга негизделген шектенүү жөнүндө кабарлаганда же шектенүүнү жокко чыгаруу мүмкүн болбогондо, оператор тиешелүү болгон учурда жана мүмкүн болгон учурда төмөнкү элементтерди камсыз кылууга тийиш:

(a) жеткирүүчү жөнүндө маалымат жана документтер (жеткирүү каты, эсеп-фактура, жеткирүүчүнүн сертификаты, Органикалык продукцияларды текшерүү (COI));

(b) продукциянын партиянын идентификациясы, кампанын саны жана сатылган продукциянын саны менен байланышын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү;

(в) тиешелүү жана жеткиликтүү болгон учурда аккредиттелген лабораториядан алынган лабораториялык жыйынтыктар;

(d) үлгү алуу убактысын, ордун жана ыкмасын кеңири баяндаган үлгү алуу баракчасы;

(e) уруксат берилбеген белгилүү бир продукт же зат боюнча мурунку шектенүүлөр жөнүндө ар кандай маалымат;

(f) ишти тактоо үчүн тиешелүү башка бардык документтер.

2-берене

Кызматтык иликтөөнүн методологиясы

1. (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 38(2) беренесине зыян келтирбестен, ошол Жобонун 29(1)(a) беренесинде көрсөтүлгөн расмий иликтөөнү жүргүзүүдө, компетенттүү органдар же тиешелүү болгон учурда, көзөмөлдөө органдары же көзөмөлдөө органдары жок дегенде төмөнкүлөрдү аныкташы керек:

(a) тиешелүү органикалык же кайра иштетүүдөгү продукциянын аталышы, партиясынын идентификациясы, менчик ээси жана физикалык жайгашкан жери;

(b) тиешелүү продукциялар дагы эле рынокто органикалык же кайра иштетүүчү продукция катары коюлуп жатабы же органикалык түрдө колдонулуп жатабы; өндүрүш;

(c) ушул уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын түрү, аталышы, саны жана башка тиешелүү маалыматтары;

(d) өндүрүштүн, даярдоонун, сактоонун же бөлүштүрүүнүн кайсы этабында жана уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын, айрыкча өсүмдүк өстүрүү үчүн так бар экендиги аныкталган учурда, үлгү түшүм жыйноо алдында же түшүм жыйноодон кийин алынганбы; (e) жеткирүү

чынжырындагы башка операторлорго таасир этеби; (f) органикалык

же кайра иштетүү процессиндеги продукциялар жана тиешелүү операторлор боюнча мурунку расмий иликтөөлөрдүн жыйынтыктары.

2. Расмий иликтөө тиешелүү ыкмаларды жана ыкмаларды, анын ичинде Европа Парламентинин жана Кеңешинин (EU) 2017/625 жобосунун 14-беренесинде жана 137(3)-беренесинде көрсөтүлгөн ыкмаларды колдонуу менен жүргүзүлөт (5).

3. Кызматтык иликтөө жок дегенде төмөнкүлөр боюнча жыйынтыкталышы керек:

(a) органикалык жана кайра иштетүүдөгү продукциялардын

бүтүндүгү; (б) уруксат берилбеген продукциялардын же заттардын булагы жана болушунун

себеби; (в) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 29(2)(а), (б) жана (в) беренелеринде каралган элементтер.

4. Компетенттүү органдар же тиешелүү учурларда, көзөмөлдөө органдары же көзөмөлдөө органдары ар бир кызматтык иликтөө үчүн акыркы отчет түзөт. Ал акыркы отчетто төмөнкүлөр камтылууга

тийиш: (a) ушул беренеге ылайык талап кылынган конкреттүү элементтердин

жазуулары; (б) ушул кызматтык иликтөөгө байланыштуу компетенттүү орган, башка көзөмөлдөө органдары жана көзөмөлдөө органдары жана Комиссия менен алмашылган маалыматтын жазуулары.

3-берене

Айрым көрсөтмөлөрдү колдонуу шарттары

1. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 30(3) беренесинде көрсөтүлгөндөй, өсүмдүк тектүү кайра иштетүү продукциялары үчүн берилген көрсөтмө төмөнкүлөрдө көрсөтүлүшү

керек: (a) продукциянын сатуу сүрөттөмөсүнөн көрүнүктүү болбогон түс, өлчөмдө жана жазуу стили, ал эми бүтүндөй көрсөтмө тамгалардын өлчөмү менен бирдей болушу керек;

(b) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 32(1)(а) беренесинде көрсөтүлгөндөй, көзөмөлдөөчү органдын же көзөмөлдөөчү органдын код номери менен бирдей визуалдык талаа.

2. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 32(1)(а) беренесинде көрсөтүлгөн көзөмөлдөө органынын же көзөмөлдөө органынын код номеринин көрсөтмөсү, ал этикеткалоодо колдонулган жерде, Европа Биримдигинин органикалык өндүрүш логотиби менен бир эле визуалдык талаада көрсөтүлүшү керек.

3. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 32(2) беренесинде көрсөтүлгөндөй, продуктунун курамына кирген айыл чарба чийки заттары өстүрүлгөн жердин көрсөтмөсү ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн коддун номеринин астында жайгаштырылышы керек.

4-берене

Операторлор тобунун курамы жана өлчөмү

Операторлор тобунун мүчөсү, эгерде оператор ошол продуктка байланыштуу ар кандай иш-аракеттерди жүргүзсө, берилген продукт үчүн бир гана операторлор тобуна катталууга тийиш.

Операторлор тобунун максималдуу саны 2000 мүчөдөн ашпашы керек.

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2017-жылдын 15-мартындагы Азык-түлүк жана тоют мыйзамдарынын, жаныбарлардын ден соолугу жана бакубаттуулугу, өсүмдүктөрдүн ден соолугу жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жөнүндө эрежелердин колдонулушун камсыз кылуу үчүн жүргүзүлүүчү расмий көзөмөл жана башка расмий иш-аракеттер жөнүндө (ЕБ) 2017/625 жобосу, (ЕБ) № 999/2001, (ЕБ) № 396/2005, (ЕБ) № 1069/2009, (ЕБ) № 1107/2009 жоболоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү, (ЕБ) Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (EU) 2016/429 жана (EU) 2016/2031, Кеңештин (ЕС) № 1/2005 жана (ЕС) № 1099/2009 Регламенттери жана 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС жана 2008/120/ЕС Кеңеш Директивалары, ошондой эле Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 854/2004 жана (ЕС) № 882/2004 Регламенттерин, Кеңештин 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС Директиваларын жокко чыгаруу жөнүндө. 96/93/ЕС жана 97/78/ЕС жана Кеңештин 92/438/ЕЕС чечими (Расмий көзөмөл жөнүндө жобо) (ОJ L 95, 7.4.2017, 1-бет).

5-берене

Операторлор тобунун документтери жана жазуулары

Операторлор тобу ички көзөмөл системасынын максаттары үчүн төмөнкү документтерди жана жазууларды сакташы керек (ICS):

(a) ар бир мүчөнү каттоосуна негизделген жана төмөнкүлөрдөн турган операторлор тобунун мүчөлөрүнүн тизмеси операторлор тобунун ар бир мүчөсү үчүн төмөнкү элементтер:

(i) аты-жөнү жана идентификациялык номери (коддун номери);

(ii) байланыш

маалыматтары; (iii) каттоо күнү;

(iv) мүчөнүн башкаруусундагы жалпы жер аянты жана ал органикалык, кайра иштетүүчү же органикалык эмес өндүрүш бирдигинин бир бөлүгүбү;

(v) ар бир өндүрүштүк бирдик жана/же ишмердүүлүк жөнүндө маалымат: көлөмү, жайгашкан жери, анын ичинде мүмкүн болгон жерде карта, продукт, конвертациялоо мезгилинин башталышынын датасы жана түшүмдүүлүктүн

болжолдуу баалары; (vi) ICS инспекторунун аты-жөнү көрсөтүлгөн акыркы ички текшерүүнүн

датасы; (vii) компетенттүү орган же тиешелүү болгон учурда, инспектордун аты-жөнү көрсөтүлгөн көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы тарабынан жүргүзүлгөн акыркы расмий көзөмөлдүн датасы;

(viii) тизменин датасы жана версиясы;

(b) мүчөнүн жана юридикалык жак катары операторлор тобунун ортосундагы кол коюлган мүчөлүк келишимдери, алар мүчөнүн укуктары менен милдеттерин камтыйт;

(в) ICS инспектору жана операторлор тобунун текшерилген мүчөсү тарабынан кол коюлган ички текшерүү отчеттору жана жок дегенде төмөнкү элементтерди камтыйт:

(i) мүчөнүн аталышы жана өндүрүштүк бирдиктин же жайдын жайгашкан жери, анын ичинде текшерүүгө тиешелүү болгон (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 36(1)(а) беренесинде көрсөтүлгөн иш-аракеттер жүргүзүлгөн сатып алуу жана чогултуу борборлору;

(ii) ички текшерүүнүн күнү жана башталышы жана аяктоо убактысы;

(iii) текшерүүнүн жыйынтыктары; (iv)

аудиттин көлөмү/периметри; (v)

отчеттун берилген күнү; (vi) ички

инспектордун аты-жөнү;

(d) ICS инспекторлорунун төмөнкүлөрдү камтыган окутуу жазуулары:

(i) окутуунун даталары; (ii) окутуунун

темасы; (iii) окутуучунун аты-жөнү; (iv) окуучунун

колу; (v) зарыл болгон учурда,

алынган билимди баалоо;

(e) операторлор тобунун мүчөлөрүнүн окутуу жазуулары;

(f) ICS менеджери тарабынан аткарылбаган учурда көрүлгөн чаралардын жазуулары, алар төмөнкүлөрдү камтыйт:

(i) аткарылбаган учурда чаралар көрүлгөн мүчөлөр, анын ичинде убактылуу токтотулган, кайра чакырылган же төмөнкүлөр талап кылынган мүчөлөр жаңы конвертациялоо мезгилине ылайык келүү;

(ii) аныкталган шайкеш келбестиктерди документтештирүү;

(iii) чаралардын аткарылышын документтештирүү;

(g) тиешелүү болгон учурда, төмөнкү иш-аракеттер боюнча сандык маалыматтар менен кошо көзөмөлдөө жазуулары:

(i) топ тарабынан өсүмдүктөрдүн көбөйүү материалдарын кошо алганда, айыл чарба продукцияларын сатып алуу жана бөлүштүрүү;

(ii) түшүмдү кошо алганда, өндүрүш;

(iii) сактоо;

(iv) даярдоо;

(v) ар бир мүчөдөн биргелешкен маркетинг системасына продукцияларды жеткирүү;

(vi) операторлор тобу тарабынан продукцияны рынокко чыгаруу;

(h) операторлор тобу менен субподрядчылардын ортосундагы жазуу жүзүндөгү келишимдер жана контракттар, анын ичинде субподряддык иштин мүнөзү жөнүндө маалымат;

(i) ICS менеджерин дайындоо;

(j) ICS инспекторлорун дайындоо, ошондой эле ICS инспекторлорунун тизмеси.

Биринчи абзацтын (a) пунктунда көрсөтүлгөн мүчөлөрдүн тизмеси (a)(i)ден (viii)ге чейинки пункттарда көрсөтүлгөн элементтерге өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин ICS менеджери тарабынан жаңыртылып турат жана ички текшерүүлөрдүн же расмий көзөмөлдүн натыйжасында эрежелерди бузган учурда көрүлгөн чараларга байланыштуу мүчөлөрдүн кайсынысы болбосун убактылуу токтотулгандыгы же алынып салынгандыгы көрсөтүлөт.

6-берене

ICS менеджеринен эскертмелер

ICS менеджери төмөнкү маалымат жөнүндө компетенттүү органга же зарыл болгон учурда, көзөмөлдөө органына же көзөмөлдөө органына дароо кабарлоого тийиш:

(a) олуттуу жана олуттуу түрдө сакталбагандыгына шектенүү;

(b) мүчөнүн же өндүрүштүк бирдиктин же жайдын ишин токтоо туруу же алып салуу, анын ичинде сатып алуу жана алып кетүү борборлордон, топтон;

(в) тиешелүү мүчөнүн же мүчөлөрдүн аталышын, тиешелүү санын жана партиянын идентификациясын кошо алганда, продукцияны органикалык же кайра иштетүү жолу менен рынокко чыгарууга тыюу салуу.

7-берене

Контролдук жана үлгү алуулардын минималдуу пайызы

Жобонун 38(4)-беренесинде көрсөтүлгөн расмий көзөмөлдөргө минималдуу пайыздар боюнча төмөнкү эрежелер колдонулат.

(ЕБ) 2018/848 ар бир компетенттүү орган же тиешелүү болгон учурда, сакталбагандык тобокелдигине жараша көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган тарабынан аткарылышы керек:

(a) операторлордун же операторлордун топторунун бардык расмий көзөмөлүнүн кеминде 10% алдын ала эскертүүсүз жүргүзүлөт жыл сайын;

(b) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 38(3) беренесинде көрсөтүлгөндөргө кошумча көзөмөлдүн кеминде 10% өткөрүлүшү керек жыл сайын чыгат;

(c) 2018/848-жобонун (ЕС) 34(2) жана 35(8)-беренелерине ылайык бошотулган операторлорду кошпогондо, операторлордун санынын кеминде 5% 2017/625-жобонун (ЕС) 14(h)-беренесине ылайык жыл сайын үлгү алууга тийиш;

(d) ар бир операторлор тобунун мүчөлөрүнүн кеминде 2% 14(h) беренесине ылайык үлгү алуудан өтүшү керек жыл сайын 2017/625 (ЕБ) Жобосунун;

(e) операторлор тобунун мүчөлөрү болгон операторлордун кеминде 5%, бирок 10дон кем эмес мүчө жыл сайын кайра текшерүүдөн өтүүгө тийиш. Эгерде операторлор тобунда 10 же андан аз мүчө болсо, бардык мүчөлөр (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 38(3) беренесинде көрсөтүлгөн шайкештикти текшерүүгө байланыштуу көзөмөлдөнөт.

8-берене

Шайкеш келбегендик аныкталган учурда чаралар

Компетенттүү органдар ушул Жобонун I тиркемесинде белгиленген бирдиктүү чараларды 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 41(4) беренесинде көрсөтүлгөн чаралардын улуттук каталогун иштеп чыгуу үчүн колдонушу мүмкүн.

Ал чаралардын улуттук каталогу жок дегенде төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- (a) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун же ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн же ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн белгилүү бир эрежелерине шилтеме менен шайкеш келбегендиктердин тизмеси ошол Жобого ылайык кабыл алынган актыны ишке ашыруу;
- (b) кеминде төмөнкүлөрдү эске алуу менен, шайкеш келбестиктерди үч категорияга бөлүү: анча чоң эмес, олуттуу жана олуттуу төмөнкү критерийлер:
 - (i) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 28(1) беренесинде көрсөтүлгөн сактык чараларын колдонуу жана өзүнүн (ЕБ) 2017/625 Жобосунун 9(1)(d) беренесинде көрсөтүлгөн башкаруу элементтери;
 - (ii) продукциянын органикалык же кайра иштетүүдөгү абалынын бүтүндүгүнө тийгизген таасири;
 - (iii) жеткирүү чынжырындагы жабыркаган продукту(ларды) табуу мүмкүнчүлүгүн көзөмөлдөө системасы;
 - (iv) компетенттүү органдын же, зарыл болгон учурда, көзөмөлдөөчү органдын же мурунку суроо-талаптарга берген жообу башкаруу органы;
- (в) ар кандай категориядагы сакталбагандыктарга тиешелүү чаралар.

9-берене

Маалымат алмашуу

1. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 43(1) беренесинин максаттары үчүн, компетенттүү органдар төмөнкү эрежелерге ылайык Комиссия жана башка мүчө мамлекеттер менен маалымат алмашуу үчүн Органикалык дыйканчылык боюнча маалымат системасын (OFIS) жана ушул Жобонун II тиркемесинде көрсөтүлгөн шаблондорду колдонушат:

- (a) Мүчө мамлекет (мүчө мамлекетке кабарлаган) төмөнкү учурларда жок дегенде Комиссияга жана тиешелүү мүчө мамлекетке же мүчө мамлекеттерге (кабарланган мүчө мамлекетке же мүчө мамлекеттерге) кабарлашы керек:
 - (i) шектүү же аныкталган шайкеш келбестик органикалык же кайра иштетүүдөгү продукциялардын бүтүндүгүнө таасир эткенде башка мүчө мамлекеттен келгендер;
 - (ii) шектүү же аныкталган шайкеш келбестик (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 45(1) же 57-беренелерине ылайык үчүнчү өлкөдөн импорттолгон органикалык же кайра иштетүүчү продукциялардын бүтүндүгүнө таасир эткенде;
 - (iii) шектүү же аныкталган шайкеш келбестик билдирүү жасаган мүчө мамлекеттен келген органикалык же кайра иштетүүчү продукциялардын бүтүндүгүнө таасир эткенде, анткени бул бир же бир нече билдирүү берилген мүчө үчүн кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Штаттар (эскертүү билдирүүсү);
- (b) (a)(i) жана (ii) пункттарында көрсөтүлгөн кырдаалдарда кабарланган мүчө мамлекет же мүчө мамлекеттер кабарлоону алган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде жооп бериши жана көрүлгөн аракеттер жана чаралар, анын ичинде кызматтык иликтөөнүн жыйынтыктары жөнүндө кабарлашы жана кабарлаган мүчө мамлекет тарабынан жеткиликтүү жана/же талап кылынган башка маалыматтарды бериши керек;
- (c) кабарлоочу мүчө мамлекет кабарлоочу мүчө мамлекеттен же мүчө мамлекеттерден зарыл болгон кошумча маалыматтарды сурай алат маалымат;
- (d) кабарлоочу мүчө мамлекет мүмкүн болушунча тезирээк OFISке зарыл болгон жазууларды жана жаңыртууларды, анын ичинде өзүнүн расмий иликтөөлөрүнүн жыйынтыктарына байланыштуу жаңыртуулар;
- (e) (a) (ii) пунктунда көрсөтүлгөн кырдаалда жана Комиссияга мүчө мамлекет тарабынан кабарланган учурда, Комиссия компетенттүү органга же тиешелүү болгон учурда үчүнчү өлкөнүн көзөмөлдөө органына же көзөмөлдөө органына кабарлайт.

2017/625 (ЕБ) Жобосунун 32(b) беренесинде көрсөтүлгөн маалымат милдеттенмесинен тышкары, көзөмөлдөө 2. ыйгарым укуктуу органы же көзөмөлдөө органы органикалык же кайра иштетүүдөн өткөн продукциялардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү ар кандай шектенүү же аныкталган шайкеш келбестик жөнүндө ошол Жобонун 4(3) беренесине жана 28(1) беренесине же 31-беренесине ылайык ага белгилүү бир расмий көзөмөлдөө тапшырмаларын же башка расмий иш-аракеттерге байланыштуу белгилүү бир тапшырмаларды берген же өткөрүп берген компетенттүү органга кечиктирбестен кабарлоого тийиш. Ошондой эле, ал компетенттүү орган талап кылган башка маалыматтарды да берүүгө тийиш.

3. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 43(3) беренесинин максаттары үчүн, операторлор же операторлордун топтору жана/же алардын субподрядчылары ар кандай көзөмөлдөө органдары же көзөмөлдөө органдары тарабынан көзөмөлдөнгөн учурларда, ал көзөмөлдөө органдары жана көзөмөлдөө органдары өздөрүнүн көзөмөлүндөгү операциялар боюнча тиешелүү маалымат менен алмашышат.

4. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 43(3) беренесинин максаттары үчүн, операторлор же операторлордун топтору жана/же алардын субподрядчылары өздөрүнүн көзөмөлдөө ыйгарым укуктарын же көзөмөлдөө органын өзгөрткөн учурда, мындай операторлор жана/же тиешелүү көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы компетенттүү органга бул өзгөрүү жөнүндө кечиктирбестен кабарлоого тийиш.

Жаңы көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы мурунку көзөмөлдөө органынан же көзөмөлдөө органынан тиешелүү оператордун же операторлор тобунун көзөмөлдөө файлын сурашы керек. Мурунку көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы тиешелүү оператордун же операторлор тобунун көзөмөлдөө файлын, анын ичинде 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 38(б) беренесинде көрсөтүлгөн жазуу жүзүндөгү жазууларды, сертификациялоонун абалын, шайкеш келбегендиктердин тизмесин жана мурунку көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы тарабынан көрүлгөн тиешелүү чараларды кечиктирбестен жаңы көзөмөлдөө органына же көзөмөлдөө органына өткөрүп бериши керек.

Жаңы көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган мурунку көзөмөлдөөчү органдын же көзөмөлдөөчү органдын жазууларында белгиленген эреже бузуулар оператор тарабынан чечилгенин же чечиле турганын камсыз кылууга тийиш.

5. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 43(3) беренесинин максаттары үчүн, операторлор же операторлордун топтору көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн текшерүүгө жана массалык балансты текшерүүгө дуушар болгон учурларда, көзөмөлдөө органдары жана көзөмөлдөө органдары бул текшерүүлөрдү аягына чыгарууга мүмкүндүк берген тиешелүү маалымат менен алмашышат.

6. Компетенттүү органдар өздөрү менен белгилүү бир расмий контролдук тапшырмаларды же башка расмий иш-аракеттерге байланыштуу белгилүү бир тапшырмаларды тапшырган же өткөрүп берген контролдук органдардын жана/же контролдук органдардын ортосунда, ошондой эле ошол контролдук органдар менен/же контролдук органдардын ортосунда маалымат алмашууну камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды көрүүгө жана документтештирилген жол-жоболорду белгилөөгө тийиш.

10-берене

Өткөөл жоболор

1. (ЕС) № 834/2007, (ЕС) № 889/2008 жана (ЕС) эрежелерине ылайык келген үчүнчү өлкөлөрдөгү операторлордун топтору Ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин № 1235/2008 жана ушул Жобонун 4-беренесинин экинчи абзацында көрсөтүлгөн операторлор тобунун максималдуу өлчөмүнө карата маанилүү административдик, укуктук жана түзүмдүк өзгөрүүлөр зарыл болгон, 2025-жылдын 1-январынан тартып ушул жобого ылайык келет.

2. 8-беренеге ылайык иштелип чыккан чаралардын улуттук каталогу 2023-жылдын 1-январынан тартып эң кечиктирилбестен колдонулат.

11-берене

Күчүнө кирүү жана колдонуу

Бул Жобо Европа Биримдигинин расмий журналында жарыялангандан кийин жыйырманчы күнү күчүнө кирет.

Бул Жобо толугу менен милдеттүү болуп саналат жана бардык мүчө мамлекеттерде түздөн-түз колдонулат.

2021-жылдын 22-февралында Брюсселде түзүлгөн.

Комиссия үчүн
Президент
Урсула фон дер Лейен

I ТИРКЕМЕ

8-беренедө көрсөтүлгөн чаралардын улуттук каталогун иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча бирдиктүү чаралар

1. Компетенттүү органдар классификациянын негизинде эрежелерди сактабагандык учурларын анча чоң эмес, олуттуу же өтө маанилүү деп классификациялашы мүмкүн. 8-беренедөги критерийлер, төмөнкү жагдайлардын бири же бир нечеси колдонулганда:

(a) төмөнкү учурларда сактабагандык анча чоң эмес болуп саналат:

- (i) сактык чаралары пропорционалдуу жана тиешелүү, ал эми оператор киргизген көзөмөл чаралары жерлер натыйжалуу;
- (ii) шайкеш келбегендик органикалык же кайра иштетүүдөгү продукциянын бүтүндүгүнө таасир этпейт;
- (iii) көзөмөлдөө системасы жеткирүү чынжырындагы жабыркаган продуктуну(ларды) аныктай алат жана органикалык өндүрүшкө байланыштуу продукцияны рынокко чыгарууга тыюу салуу мүмкүн;

(b) төмөнкү учурларда сактабагандык олуттуу болуп саналат:

- (i) сактык чаралары шайкеш жана тиешелүү эмес жана оператор тарабынан киргизилген көзөмөл чаралары натыйжалуу эмес;
- (ii) шайкеш келбегендик органикалык же кайра иштетүүдөгү продукциянын бүтүндүгүнө таасир этет;
- (iii) оператор анча чоң эмес эреже бузууну өз убагында оңдогон эмес;
- (iv) көзөмөлдөө системасы жеткирүү чынжырындагы жабыркаган продуктуну(ларды) аныктай алат жана органикалык өндүрүшкө байланыштуу продукцияны рынокко чыгарууга тыюу салуу мүмкүн;

(в) төмөнкү учурларда сакталбагандык өтө маанилүү:

- (i) сактык чаралары шайкеш жана тиешелүү эмес жана оператор тарабынан киргизилген көзөмөл чаралары натыйжалуу эмес;
- (ii) шайкеш келбегендик органикалык же кайра иштетүүдөгү продукциянын бүтүндүгүнө таасир этет;
- (iii) оператор мурунку ири бузууларды оңдобосо же башка категорияларды кайра-кайра оңдобосо шайкеш келбегендиктер;
- (iv) жеткирүү чынжырындагы жабыркаган продуктуну(ларды) табуу үчүн көзөмөлдөө системасынан эч кандай маалымат жок жана органикалык өндүрүшкө байланыштуу продукцияны рынокко чыгарууга тыюу салуу мүмкүн эмес.

2. Чаралар

Компетенттүү органдар же тиешелүү болгон учурда, көзөмөлдөө органдары же көзөмөлдөө органдары төмөнкү чаралардын бирин же бир нечесин сактабагандыктын саналган категорияларына пропорционалдуу түрдө колдоно алышат:

Шайкештикти сактабоо категориясы	Өлчөм
Кичинекей	Оператор тарабынан шайкеш келбегендикти оңдоо боюнча белгиленген мөөнөттө иш-аракеттер планын берүү
Майор	2018/848 (ЕС) Жобосунун 42(1) беренесине ылайык, тиешелүү партиянын же өндүрүштүн бүтүндөй сериясынын (жабыркаган өсүмдүк(төр) же жаныбарлар) этикеткасында жана жарнамасында органикалык өндүрүш жөнүндө эч кандай шилтеме жок. Жаңы конвертациялоо мезгили талап кылынат Сертификаттын колдонулуш көлөмүн чектөө

	<p>Шайкештикти камсыз кылуу үчүн оператор тарабынан киргизилген сактык чараларын жана көзөмөлдү ишке ашырууну жакшыртуу</p>
Критикалык	<p>2018/848 (ЕС) Жобосунун 42(1) беренесине ылайык, тиешелүү партиянын же өндүрүштүн бүтүндөй сериясынын (жабыркаган өсүмдүк(төр) же жаныбарлар) этикеткасында жана жарнамасында органикалык өндүрүш жөнүндө эч кандай шилтеме жок.</p> <p>2018/848 (ЕБ) Жобосунун 42(2) беренесине ылайык, белгилүү бир мезгил ичинде органикалык өндүрүшкө тиешелүү продукцияларды сатууга тыюу салуу.</p> <p>Жаңы конвертациялоо мезгили талап кылынат Сертификаттын колдонулуш көлөмүн чектөө Сертификаттын күчүн токтото туруу Сертификатты кайтарып алуу</p>

II ТИРКЕМЕ

9-беренде көрсөтүлгөн OFIS шаблондору

1. Шектүү же аныкталган шайкеш келбестик боюнча стандарттуу билдирүүнүн үлгүсү

*Биринчи тил:

Экинчи тил:

A. Мүчө мамлекетке кабарлоо:

1) Өлкө:

2) Ыйгарым укуктуу орган – байланыш маалыматтары:

*3) Билдирүүнүн датасы (КК/АА/ЖЖЖЖ):

*4) Шилтеме

B. Кабарланган мүчө мамлекет же мүчө мамлекеттер:

*1) Өлкө/өлкөлөр:

2) Ыйгарым укуктуу орган/органдар – байланыш маалыматтары:

C. Продукт:

*1) Продукциянын категориясы:

*2) Продукциянын/соода аталышы:

*3) Келип чыккан өлкөсү:

4) Продукциянын сүрөттөмөсү (таңгактын өлчөмү жана формасы ж.б.) – көчүрүлгөн же сканерленген мөөрдү же этикетканы тиркеңиз:

5) Партиянын идентификациясы (мисалы, партиянын номери, жеткирүү номери, жеткирүү күнү ж.б.):

6) Башка маалымат:

D. Байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү:

Сураныч, толук жеткирүү чынжырын кененирээк сүрөттөп бериңиз:

1) Өндүрүүчү – байланыш маалыматтары – компетенттүү орган же, зарыл болгон учурда, көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

2) Келип чыккан өлкөдөгү кайра иштетүүчү/сатуучу – байланыш маалыматтары – компетенттүү орган же, зарыл болгон учурда, көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

3) Билдирүүчү өлкөдөгү импорттоочу – байланыш маалыматтары – компетенттүү орган же зарыл болгон учурда, көзөмөлдөөчү органы же башкаруу органы:

4) Дүң сатуучу – байланыш маалыматтары – компетенттүү орган же, зарыл болгон учурда, көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

5) Шайкештик аныкталбаган учурда билдирүү берген өлкөдөгү чекене сатуучу же башка оператор – байланыш маалыматтары – компетенттүү орган же, зарыл болгон учурда, көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

Ыйгарым укуктуу орган(дар):

Башка актёрлор:

E. Шайкештиктин жоктугу, шайкеш келбегендикке шектенүү, башка көйгөйлөр:

*1) Шайкештиктин/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүүнүн/көтөрүлгөн башка көйгөйдүн мүнөзү.

Кайсы шайкеш келбестик/шайкеш келбегендикке шектүү/башка көйгөй жаралды?:

*Бул Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1) 2018/848-жобосу (ЕБ) менен көтөрүлгөн шайкеш келбестигин/шайкеш келбегендигине шек келтирүүнү/башка көйгөйдү кайсы жагынан чагылдырат?:

2) Шайкештиктин жоктугу/шайкештикке шек келтирүү/башка көтөрүлгөн көйгөйдүн аныкталышынын контексти – тиркеңиз эсеп-фактуранын же башка кошумча документтердин көчүрмөсү:

Шайкештиктин жоктугу/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүү/башка көйгөй жаралгандыгы аныкталган күн (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Шайкештиктин жоктугу/шайкештикке шек келтирүү/башка көйгөй жаралган жер:

3) Үлгүлөрдү/сыноолорду талдоо (эгер бар болсо) – сураныч, талдоо отчетунун көчүрмөсүн тиркеңиз:

Үлгү алуу/сыноо күнү (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Сынактан өткөрүү/үлгү алуу орду:

Анализдин датасы – отчет (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Чоо-жайы (лабораториянын аталышы, колдонулган ыкмалар, жыйынтыктар):

Табылган заттардын аталышы:

Аныкталган калдыктардын деңгээли:

Жалпысынан азык-түлүктө (же тоютта) белгиленген чектен жогору деңгээлге жол берилеби?:

ГМО камтылгандарды маркировкалоо деңгээли ашып кеттиби?:

F. Рыноктун таасири:

1) Продукт рыноктон алынып салындыбы, бөгөттөлдүбү же сатыкка чыгарылдыбы?:

2) Кайсы катышуучуларга буга чейин кабарланган?:

3) Башка мүчө мамлекеттерге таасир этеби? Эгер ошондой болсо, кайсы мүчө мамлекеттерге таасир этет?:

G. Көрүлгөн чаралар:

1) (Продукт/оператор/рынок боюнча) кандайдыр бир ыктыярдуу чаралар көрүлдүбү?:

2) Кандайдыр бир милдеттүү чаралар көрүлдүбү?:

3) Көрүлүп жаткан чаралардын көлөмү кандай (улуттук, аймактык, экспорттук ж.б.):?

4) Күчүнө кирген күнү: (КК/АА/ЖЖЖЖ):

5) Узактыгы (айлар менен):

6) Чаралардын негиздемеси/укуктук негизи:

7) Кайсы компетенттүү орган же тиешелүү болгон учурда, көзөмөлдөө органы же көзөмөлдөө органы чараларды көрдү?:

H. Башка маалымат/баалоо:

I. Тиркемелер:

Продукциянын көчүрүлгөн же сканерленген документтери (мөөр, этикетка ж.б.). Эсеп-фактуранын, документтик эсептин же ташуу же жеткирүү буйругунун документинин көчүрмөсү. Анализ отчету жана/же башка тиешелүү документтер:

2. Шектүү же аныкталган шайкеш келбестик боюнча стандарттуу билдирүүгө стандарттуу жооптун шаблону

*Биринчи тил:

Экинчи тил:

Жооптун версиясы:

A. Кабарланган мүчө мамлекет:

1) Өлкө:

2) Ыйгарым укуктуу орган – байланыш маалыматтары:

*3) Датасы (КК/АА/ЖЖЖЖ):

*4) Шилтеме:

B. Эскертүү:

1) Өлкө:

2) Ыйгарым укуктуу орган – байланыш маалыматтары:

*3) Билдирүүнүн датасы (КК/АА/ЖЖЖЖ):

*4) Билдирүүнүн шилтемеси (билдирүүнүн А.4 пунктундагыдай эле):

*5) Продукт:

6) Шайкештиктин жоктугу/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүү/башка көйгөй жаралуу:

C. Тергөө

1) Иликтөөнү кайсы компетенттүү орган(лар) же тиешелүү болгон учурда, көзөмөлдөөчү орган(лар) жана/же көзөмөлдөөчү орган(лар) жүргүзүшкөн/жоопкерчиликтүү болушкан?:

2) Ар кандай операторлор менен компетенттүү орган(дар)дын же зарыл болгон учурда көзөмөлдөөнүн ортосундагы кызматташтыкты сүрөттөп бериңиз катышкан ар кандай өлкөлөрдөгү тиешелүү орган(лар) жана/же көзөмөлдөө органы(лары) (эгер бар болсо)?:

3) Кандай тергөө ыкмалары/процедуралар колдонулган?:

Мисалы, тиешелүү операторлор белгилүү бир көзөмөлгө алынганбы?:

Үлгүлөр алынып, анализдендиби?:

4) Иликтөөнүн жыйынтыгы кандай болду?

Текшерүүлөрдүн/анализдердин жыйынтыктары (эгер бар болсо) кандай болду?:

Шайкештиктин жоктугунун/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүүнүн/башка көйгөйдүн келип чыгышы аныкталдыбы?:

Шайкештиктин жоктугунун/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүүнүн/башка көтөрүлгөн көйгөйдүн олуттуулугун кандай баалайсыз?:

5) Булгануунун/шайкештиктин жоктугунун/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүүнүн/башка көйгөйдүн келип чыгышы жана катышуучулардын жоопкерчилиги так аныкталып, белгиленгенби?:

Акыркы 3 жылда аныкталган операторлор башка шайкеш келбегендикке/шайкеш келбегендикке шек келтирүүгө/башка көйгөйлүү иштерге катышканбы?

D. Чаралар жана жазалар:

*1) Кандай алдын алуучу жана оңдоочу чаралар көрүлдү (мисалы, продукцияны бөлүштүрүү/жүгүртүү боюнча) (Биримдик рыногу жана үчүнчү өлкөлөрдүн рыноктору)?:

2) Шайкештиктин жоктугу/шайкештиктин жоктугуна шек келтирилген/башка көйгөйлөр жаралган учурда кандай чаралар көрүлдү операторлор жана/же тиешелүү өнүмдөр? (2):

*Аракеттерди көрүү ыкмасы (жазуу жүзүндөгү форма, эскертүү

ж.б.):? Өндүрүүчүнүн/кайра иштетүүчүнүн сертификациясы чектелгенби, токтотулганбы же кайтарып

алынганбы?: Аракеттер күчүнө кирген күн (эгер бар болсо) (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Иш-аракеттердин узактыгы (эгер бар болсо) (айлар менен):

Быйгарым укуктуу орган же тиешелүү учурларда, чараларды кабыл алган жана колдонгон көзөмөлдөөчү орган жана/же көзөмөлдөөчү орган (эгер бар болсо):

3) Тиешелүү операторлордо кошумча текшерүүлөр пландаштырылабы?:

4) Ушул сыяктуу учурлардын болушуна жол бербөө үчүн компетенттүү орган же тиешелүү учурларда көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган дагы кандай чараларды көрүүнү пландаштырууда?

E. Башка маалымат:

F. Тиркемелер:

3. Эскертүү билдирүүсү үчүн шаблон

1. Эскертүүнүн келип чыгышы жана абалы

Эскертүүчү өлкө:

Компетенттүү орган: 2.

Эскертүүчү өлкө же өлкөлөр Өлкө 3.

Шайкештикти	Компетенттүү орган	Координатор	Календару чейресу
-------------	--------------------	-------------	-------------------

сактабоо, алдамчылык, башка маселелер жана аларга шек келтирүү (мындан ары "шайкештикти сактабоо")

Аталышы:

Сүрөттөмө:

Шайкештиктин олуттуулугун кандай баалайсыз?

Кайсы актёрлор буга чейин кабардар болгон?

Аныктоо контексти

Датасы:

Орун:

Шайкештикти аныктаган адам/орган: талаш маселе болгон

Биримдиктин мыйзамдары (шилтеме(лер)): 4.

Продукциянын байкоого

алынышы. Баяндамасы

Аты-жөнү:

Бренд/соода аталышы:

Башка аспектилер:

Консигнация

Консигнация/партия/жеткирүү номери:

Келип чыккан өлкөсү:

Жалпы таза/брутто салмагы, көлөмү:

Башка маалымат:

(2) 2018/848 (EC) Жобосунун 29(1) жана (2), 41(1) - (4) жана 42-беренелерине ылайык чара.

Жеткирүү чынжыры – операторлордун сүрөттөмөсү (аты-жөнү – түрү – байланыш маалыматтары – көзөмөлдөө органы/көзөмөлдөө органы (байланыш маалыматтары менен))

5. Көрүлгөн чаралар

0. Азырынча эч кандай чара көрүлө элек (себебин түшүндүрүп бериңиз)

1. Продукцияны рынокко чыгарууга тыюу салуу (негизи – датасы – саны)
2. Продукцияны кадимкиге түшүрүү (негиз – дата – сан – баштап/аягына чейин)
3. Оператордун сертификатын токтото туруу (тарабынан/тарабына чейин)
4. Оператордун сертификатын алып салуу (баштапкы)

5. Башка чаралар (сүрөттөп бериңиз)

6. Башка маалымат

7. Файлдар

4. Шектүү же аныкталган сактабоо жөнүндө стандарттуу эл аралык билдирүүнүн үлгүсү
-

Билдирүүчү өлкө:

Өлкө:

Актер жөнүндө кабарланган маалыматтар:

Билдирилген актердун түрү:

Актер коду:

Актер версиясы:

Аты-жөнү:

Көчө:

Почта индекси:

Жергиликтүү аймак:

Телефон:

Почта:

Факс

Вебсайт шилтемеси:

Сайттын URL дареги:

Комментарийлер:

A. Продукт:

*1) Келип чыккан өлкөсү:

*2) Продукциянын категориясы:

*3) Продукциянын/соода аталышы:

4) Продукциянын сүрөттөмөсү (таңгактын өлчөмү жана формасы ж.б.) – көчүрүлгөн же сканерленген мөөрдү же этикетканы тиркеңиз:

5) Партиянын идентификациясы (мисалы, партиянын номери, жеткирүү номери, жеткирүү күнү ж.б.):

6) Башка маалымат:

B. Байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү:

Сураныч, толук жеткирүү чынжырын кененирээк сүрөттөп бериңиз:

1) Өндүрүүчү – байланыш маалыматтары – көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

2) Келип чыккан өлкөдөгү кайра иштетүүчү/сатуучу/экспорттоочу – байланыш маалыматтары – көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

3) Билдирүүчү өлкөдөгү импорттоочу – байланыш маалыматтары – көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

4) Дүң сатуучу – байланыш маалыматтары – көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

5) Шайкештик аныкталбаган учурда билдирүү берген өлкөдөгү чекене сатуучу же башка оператор – байланыш маалыматтары – көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган:

Ыйгарым укуктуу орган(дар):

Башка актёрлор:

С. Шайкештиктин жоктугу, сакталбагандыгына шектенүү, башка көйгөйлөр:

*1) Шайкештиктин/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүүнүн/көтөрүлгөн башка көйгөйдүн мүнөзү.

Кайсы шайкеш келбестик/шайкеш келбегендикке шектүү/башка көйгөй жаралды?:

*Бул Европа Парламентинин жана Кеңешинин (3) 2018/848-жобосу (ЕБ) менен көтөрүлгөн шайкеш келбестигин/шайкеш келбегендигине шек келтирүүнү/ башка көйгөйдү кайсы жагынан чагылдырат?:

2) Шайкештиктин жоктугу/шайкештикке шек келтирүү/башка көтөрүлгөн көйгөйдүн аныкталышынын контексти – тиркеңиз эсеп-фактуранын же башка кошумча документтердин көчүрмөсү:

Шайкештиктин жоктугу/шайкештиктин жоктугуна шек келтирүү/башка көйгөй жаралгандыгы аныкталган күн (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Шайкештиктин жоктугу/шайкештикке шек келтирүү/башка көйгөй жаралган жер:

3) Үлгүлөрдү/сыноолорду талдоо (эгер бар болсо) – сураныч, талдоо отчетунун көчүрмөсүн тиркеңиз:

Үлгү алуу/сыноо күнү (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Сынактан өткөрүү/үлгү алуу орду:

Анализдин датасы – отчет (КК/АА/ЖЖЖЖ):

Чоо-жайы (лабораториянын аталышы, колдонулган ыкмалар, жыйынтыктар):

Табылган заттардын аталышы:

Аныкталган калдыктардын деңгээли:

Жалпысынан азык-түлүктө (же тоютта) белгиленген чектен жогору деңгээлге жол берилеби?:

ГМО камтылгандарды маркировкалоо деңгээли ашып кеттиби?:

D. Рыноктун таасири:

1) Продукт рыноктон алынып салындыбы, бөгөттөлдүбү?:

2) Кайсы катышуучуларга буга чейин кабарланган?:

3) Башка мүчө мамлекеттерге таасир этеби? Эгер ошондой болсо, кайсы мүчө мамлекеттерге таасир этет?:

E. Көрүлгөн чаралар:

1) (Продукт/оператор/рынок боюнча) кандайдыр бир ыктыярдуу чаралар көрүлдүбү?:

2) Кандайдыр бир милдеттүү чаралар көрүлдүбү?:

3) Көрүлүп жаткан чаралардын көлөмү кандай (улуттук, аймактык, экспорттук ж.б.):

4) Күчүнө кирген күнү: (КК/АА/ЖЖЖЖ):

5) Узактыгы (айлар менен):

(3) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2018-жылдын 30-майындагы органикалык продукцияларды өндүрүү жана маркировкалоо жана Кеңештин (ЕС) № 834/2007 жобосун жокко чыгаруу жөнүндө (EU) 2018/848 жобосу (OJ L 150, 14.6.2018, 1-бет).

6) Чаралардын негиздемеси/укуктук негизи:

7) Кайсы көзөмөл органы же көзөмөл органы чараларды көрдү?: Ф. Башка маалымат/

баалоо:

G. Тиркемелер:

Продукциянын көчүрүлгөн же сканерленген документтери (мөөр, этикетка ж.б.). Эсеп-фактуранын, документтик эсептин же ташуу же жеткирүү буйругунун документинин көчүрмөсү. Анализ отчету жана/же башка тиешелүү документтер:

(*) Милдеттүү түрдө толтурулуучу талаалар.
